


ӨЗҮҢӨРДҮ ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨҢӨРДҮ МИТЕ КУРТТАРДАН САКТАГЫЛА



Жер-жемиштерди жана жашылчаларды шорголоп аккан сууга жакшылап жууп, кайнак суу жаба куюп колдонгула

МИТЕ КУРТТАР

Мите курттардын төмөндөгүдөй түрлөрү өтө көп тараган: чүчөк, аскарида, бодо тасма курту, жазы тасма курту, чочко тасма курту, эхинококк ж.б.

Мите курттар төмөндөгү ооруларга алып келиши мүмкүн:

- аз кандуулукка
- аллергияга
- иммунитеттин төмөндөшүнө
- өпкө, боор оорулары, көздүн, жүрөктүн, мээнин ткандарынын жабыркашына
- ичегилердин бүтөлүп калышына
- витаминдин жетишсиздигине
- дене бой жана акыл-эс жактан артта калууга
- эс тутумдун начарлашына, ойдун чаржайыт болушуна



Кайнатылган сууну гана ичүү керек




Эт жана балыкты жакшылап кууруп же бышырып колдонгула

КОЛУҢАРДЫ САМЫНДАП ЖУУГУЛА

Төмөндөгү жөнөкөй эрежелерди колдонуу аркылуу өзүңөрдү жана үй-бүлөңөрдү мите курттардан сактагыла:


- Дааратканадан кийин
- Баланын жалаягын алмаштырып жана горшогун тазалагандан кийин
- Мал тейлеп, үй жаныбарларын кармагандан кийин
- Тамак бышырар алдында
- Тамак ичээр жана балага тамак берээр алдында



Айлана-чөйрөнү булгабай, даараткананы колдонгула



Үй-бүлөлүк дарыгердин дайындоосу менен, үй-бүлөнүн бардык мүчөлөрүн мите курт ооруларын алдын алуу максатында дарылоо (дегельминтизациялоо) жүргүзүү зарыл



Үй жаныбарларын мите курттардан арылтуу үчүн жыл сайын дарылоо (дегельминтизациялоо) зарыл